

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана жөнгө салуу Мамлекеттик кызматынын 2016 жылдын 05 февралындагы серия С№0017 лицензиясы /Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. Серия С № 0017 от 05 февраля 2016 г

**КООПТУУ ЖҮКТӨРДҮ ТАШУУЧУНУН ЖАРАНДЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН МИЛДЕТТҮҮ
КАМСЫЗДАНДЫРУУ ПОЛИСИ**

СЕРИЯ ОСГО ПОГ №2026-08-98651998

**ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ****Келишимдин колдонулуу мөөнөтү / Срок действия договора:**

2026 ж./г 19.08.2026 с 16 ч. 04 минутадан

2027 ж./г 18.08.2027 23 с. 59 мин. 59 сек. чейин

Страховщик: ОАО «Государственная страховая организация» Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 1, стр.2, +996 312 544 319**Камсыздандырылуучу/Страхователь** Иванов Иван Иванович

(толук аты-жөнү) / (Ф.И.О. полностью)

Камсыздандырылган иш:/ Застрахованная деятельность: Бул келишимдин алкагында, кооптуу жүктөрдү ташууга транспорт каражаттарын пайдалануу Камсыздандырылуучунун камсыздандырылган иши деп эсептелет. / В рамках настоящего Договора застрахованной деятельностью Страхователя считается эксплуатация транспортного средства при перевозке опасных грузов:

Транспорт каражаттары /Транспортное средство:

- Маркасы/Модели/ Марка/Модель: Mercedes-Benz 1320

- Каттоо номери /Регистрационный номер: 04KG382JWZ

- Кыймылдаткычтын көлөмү/Объем двигателя: 5917

- Кыймылдаткычтын номери / Номер двигателя: 0ZDPYLS2VFANGKVT

- Кузовдун номери/ Номер кузова: 0ZDPYLS2VFANGKVT

- Чыгарылган жылы: /Год выпуска: 1988

- Жүк көтөрүмдүүлүгү / Грузоподъемность: 18,800.00

- Ташылуучу кооптуу жүктөрдүн классы / Класс перевозимых опасных грузов: Легковоспламеняющиеся жидкости (ГСМ)

Жалпы жоопкерчиликтин лимити / Общий лимит ответственности: 3 000 000,00 сом (Три миллиона сомов)

Жогоруда көрсөтүлгөн сумма ар бир камсыздандыруу окуясы жана баардык камсыздандыруу окуяларынын жыйынтыгы боюнча, анын ичинде камсыздандыруу мезгилинин ичинде айрым ордун толтуруулардын түрлөрү боюнча Камсыздандыруучунун жоопкерчиликтиринин максималдуу чеги болуп саналат. / Вышеуказанная сумма является максимальным лимитом ответственности Страховщика по каждому страховому случаю и в совокупности по всем страховым случаям, в том числе по отдельным видам возмещения вреда в течение периода страхования.

Үчүнчү жактардын өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликтин лимити бир адамга 300 000,00 (үч жүз миң) сомду түзөт. / Лимит ответственности за причинение ущерба жизни и здоровью третьих лиц составляет 300 000,00 (Триста тысяч) сомов на одного человека.

Камсыздандыруунун шарттары / Условия страхования: «Правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков опасных грузов», утв. Постановлением Кабинета Министров КР № 373 от 12.07.2022 г.

Камсыздандыруу сый төлөмү/Страховая премия:

Камсыздандыруу сый төлөмү /Страховая премия: 6 000,00 сом.

Сатуудан алынуучу салык /Налог с продаж (3,0%): 120,00 сом

Төлөмдөрдүн жыйынтыгы /Итого к оплате: 0,00 сом ()

Төлөө тартиби/Порядок оплаты: Камсыздандыруу сыйлыгынын жалпы суммасы камсыздандыруучунун эсеп-фактурасы алынган күндөн тартып 5 банктык күнүнүн ичинде төлөнүүгө тийиш / Общая сумма страховой премии подлежит оплате в течение 5 банковских дней с момента получения счета на оплату Страховщика.

Өзгөчө белгилер / Особые отметки

Тиркеме/Приложение: «Правила «Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов», Заявление Страхователя от «01» 09 2026 года, являются неотъемлемой частью настоящего Полиса.»

Камсыздандырылуучу кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу Эрежеси менен таанышты / Страхователь ознакомлен с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов

Подписывая настоящий страховой договор, Страхователь и Выгодоприобретатель предоставляет согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных, в том числе и передачу (включая трансграничную передачу) данных третьим лицам.

Камсыздандырылуучу /Страхователь Иванов Иван Иванович (колу) / (подпись) (аты-жөнү) / (Ф.И.О.) 2026 ж./г. «01» 09 (полости берген датасы) / (дата выдачи полиса)	Камсыздандыруучу /Страховщик: ОАО «ГСО» (колу) / (подпись) Ырысбек кызы Айгерим (аты-жөнү) / (Ф.И.О.) 2026 ж./г. «01» 09 (полости берген датасы) / (дата выдачи полиса)
--	--



<u>Камсыздандыруунун шарттары:</u> Ушул келишимдин (Полистин) жобосу «Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө» Эреженин шарттарына ылайык келет (мындан ары Эреже). Ушул келишимде жазылбаган, жогоруда айтылган Эреженин жобосу Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ал камсыздандырылуучу үчүн милдеттүү болуп саналат. Бул Келишимге кол коюп жатып, Камсыздандырылуучу Эрежени алгандыгын, аны менен таанышкандыгын жана анда көрсөтүлгөндөрдү аткарууга милдеттенет.	<u>Условия страхования:</u> Положения настоящего Договора соответствуют условиям Правил обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных грузов (далее Правила). Положения вышеприведенных Правил, не прописанные в настоящем Полисе, являются его неотъемлемой частью и обязательными для Страхователя. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
<u>Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун объектиси</u> болуп ташуучунун адам өмүрүнө, ден соолугуна, материалдык баалуулуктарга жана (же) айлана-чөйрөгө келген зыянды төлөп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген милдеттүүлүгүнө байланышкан мүлктүк кызыкчылыгы саналат. Камсыздандыруучу ташылуучу жүккө, ошондой эле камсыздандырылуучунун мүлктүк кызыкчылыгына (анын кызматкерлеринин) алардын эмгектик милдеттерин аткарууда келтирилген чыгымдары үчүн жоопкерчилик тартпайт.	<u>Объектом обязательного страхования</u> гражданской ответственности перевозчика опасных грузов является имущественный интерес перевозчика, связанный с обязанностью, установленной гражданским законодательством Кыргызской Республики, возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью, материальным ценностям и (или) окружающей среде. Страховщик не несет ответственности за ущерб, нанесенный перевозимому грузу, а также за ущерб, нанесенный имущественным интересам Страхователя (его работникам) при исполнении ими трудовых обязанностей.
<u>Камсыздандыруу окуясы</u> болуп жүк ташуучу катары чыккан камсыздандырылуучуда үчүнчү жактардын өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө жана айлана-чөйрөгө келтирилген зыянды калыбына келтирүү милдети келип чыккан окуя эсептелет, ал кооптуу жүктөрдү ташууда транспорт каражатын пайдалануу менен байланыштуу жана күтүүсүз, алдын ала көрүлбөгөн жана атайылап эмес мүнөздөгү себептерден келип чыккан, үчүнчү жактар тарабынан зыяндын ордун толтуруу жөнүндө негиздүү дооматтардын же доолордун коюлушу менен ырасталган, колдонулуп жаткан мыйзамда белгиленген тартипте таризделген. Камсыздандыруу окуясынын белгилери бар окуя болгондон кийин камсыздандырылуучу төмөнкүлөргө милдеттүү: - түшүнүктүү ыкма (ооз эки, жазуу) менен камсыздандыруу окуясынын болушу тууралуу өзүнө белгилүү болгон күндөн тартып токтоосуз, бирок үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен камсыздандыруучуга билдирүүгө. - Оозеки формадагы билдирүү кийинчерээк (үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен) жазуу жүзүндө ырасталышы керек. Эгерде камсыздандырылуучунун жүйөлүү себептер менен көрсөтүлгөн аракеттерди аткарууга мүмкүнчүлүгү болбосо, ал аны документ түрүндө ырасташы керек; - камсыздандыруу окуясы болгон мезгилде түзүлгөн кырдаалда мүмкүн болгон зыянды болтурбоо же аны азайтуу, анын ичинде жабырлануучу адамдарга жардам көрсөтүү үчүн акыл-эстүү, жеткиликтүү чараларды кабыл алууга; - камсыздандыруу окуясынын себептери, жүрүшү жана кесепеттери, ошондой эле келтирилген зыяндын мүнөзү жана өлчөмү жөнүндө бардык бар маалыматтарды (зарылдык болгондо - жазуу жүзүндө) жана зарыл документтерди камсыздандыруучуга берүүгө; - камсыздандыруучунун өкүлүнө камсыздандыруу окуясынын болгондугунун себептерин иликтөөнү жүргүзүү үчүн мүмкүндүк берүүгө.	<u>Страховым случаем</u> является свершившееся событие, с наступлением которого у Страхователя, выступающего в качестве грузоперевозчика, возникает обязанность возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде в связи с использованием транспортного средства при перевозке опасных грузов и возникший в силу причин внезапного, непредвиденного и непреднамеренного характера, подтвержденный фактом предъявления Страхователю обоснованных претензий или исков о возмещении вреда со стороны Третьих лиц, оформленных в установленном действующим Законодательством порядке. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь обязан: - незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем (не позднее трех рабочих дней) подтверждено письменно. Если страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально; - при наступлении страхового случая принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры по оказанию помощи пострадавшим лицам; - предоставить страховщику всю имеющуюся информацию (при необходимости - в письменной форме) и документацию, позволяющие судить о причинах, ходе и последствиях наступления страхового случая, а также о характере и размерах причиненного вреда; - обеспечить представителю страховщика возможность проведения самостоятельного расследования причин наступления страхового случая.
<u>Камсыздандыруу аймагы:</u> Бекитилген ташуу маршрутуна ылайык бул полис боюнча камсыздандыруунун жабуулары Кыргыз Республикасынын чегинде гана колдонулат.	<u>Территория страхования:</u> Страховое покрытие по настоящему Полису действует исключительно в пределах Кыргызской Республики, согласно утвержденного маршрута перевозки.
<u>Атайын Шарттар:</u> Камсыздандыруу полисинде сый төлөмдү төлөөчү күн катары белгиленген мөөнөттө сый төлөмү төлөнбөсө келишим күчүнө кирген жок деп эсептелет жана тараптарды кандайдыр бир укуктук жоопкерчиликтерге кириптер кылбайт.	<u>Специальное условие:</u> При неуплате премии в срок, установленный в полисе страхования, как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
<u>Полистин шарттарын өзгөртүү:</u> Полиске толуктоо киргизүүнү тариздөө жолу менен Камсыздандырылуучунун жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде, тараптардын макулдуктары боюнча, Полис колдонулуп жаткан мезгилде бул Полистин шарттары өзгөртүлүшү мүмкүн, эки тарап кол койгон макулдашуу бул Полистин ажырагыс бөлүгү болуп калат.	<u>Изменение условий полиса:</u> Все изменения в условия настоящего Полиса, в период его действия могут вноситься по соглашению сторон с письменного заявления Страхователя путем оформления Дополнений к Полису, которые после их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Полиса.
Келип чыккан дооматтар боюнча камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу Органга кайрылсаңыздар болот: Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, Бишкек шаары, Чүй пр. Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70	По возникающим претензиям Вы можете обращаться в Орган, регулирующий деятельность страховых организаций: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, г. Бишкек, пр. Чуй 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70
<u>Башкы офистин дареги:</u> Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспекти 1, тел.: +996 (312) 54 43 19 Контакт центр +996 (553/707) 54-54-00 Филиалдын дареги/телефон номери:	<u>Адрес головного офиса:</u> Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова 1 / тел.: +996 (312) 54 43 19; Контакт центр +996 (553/707) 54-54-00 Адрес филиала/номер телефона:

